

2018-жылдын үчүнчү чейректеги өндүрүштүк жыйынтыктары

Centerra Gold Inc. («Центerra») жана «Кумтөр Голд Компани» (КГК) 2018-жылдын үчүнчү чейректки өндүрүшүн жыйынтыкташты. КГК 2018-жылдын алгачкы тогуз айында 306467 унция¹ же 9532,76 кг алтын өндүрүп, 5,66 миллиард сомдон ашуун салыктар жана милдеттүү төлөмдөрдү которгон.

Алтын өндүрүү жана сатып өткөрүү

Кумтөрдө алтын өндүрүүнүн көлөмү 2018-ж. үчүнчү чейрегинде 122445 унция же 3,81 тоннаны түздү, ал эми 2017-ж. ушул мезгилинде ал 138561 унция же 4,31 тонна болгон. 2018-ж. үчүнчү чейрегинде 119521 унция же 3,72 тонна алтын сатып өткөрүлгөн. Алтынды сатып өткөрүүдөн жалпы киреше 2018-ж. үчүнчү чейрегинде 142,8 млн долларды² түздү.

“Кумтөр” кенинде өндүрүлгөн Доре куймаларын КГК, “Кыргызалтын” ААКы жана КР Өкмөтү ортосунда түзүлгөн алтын жана күмүштү сатып өткөрүү жөнүндө макулдашууда каралгандай, Кара-Балта ш. аффинаждык ишканада кайра иштетүү үчүн “Кыргызалтын” сатып алат. Аффинажалган алтын менен күмүштү КР аймагында жана анын сыртында сатып өткөрүү укугуна жалгыз “Кыргызалтын” ААК гана ээ.

Геологиялык чалгындоо иштери

Кумтөрдүн кен талаасын бойлото мүмкүн болгон рудалык минералдашуу зонасынын уландысын издөөгө жалпы көлөмү 60 чакырым чалгындоочу бургулоонун эки жылдык программасын иштеп чыгып, аткара баштады. Негизги бургулоо иштери карьердин борбордук, түштүк-батыш жана Сарытөр аймактарында жана түндүк-чыгыш тилкесинде жүрмөкчү. Программага 18 млн доллар, 6,5 млн доллары 2018-жылы жана 11,5 млн доллары 2019-жылы жумшалат. 2018-жылы бургулоо кыртышка жакын бөлүктөрдү, анын ичинде борбордук карьердин түндүк-батышындагы «хоккей клюшкасы» деп аталган зонада жүрөт. Андан сырткары борбордук жана түштүк-батыш карьерлердин ортосунда бургулоо жүрөт. Жалпы 8318 метр көлөмдөгү 30 скважина бургуланган. Бургулоо иштери борбордук, түштүк-батыш жана түндүк-чыгыш карьерлеринде аткарылган. Бургуланган скважиналардын көбү (4507 метр жалпы узундуктагы 17 скважина) карьердин борбордук участогунун «хоккей клюшкасы» зонасында. Түштүк-батыш карьерде жалпы узундугу 2297,7 метр жети скважина бургуланган. Түндүк-чыгыш аймагында жалпы узундугу 1512,4 метр алты скважина бургуланган. 2018-ж. төртүнчү чейрегинде бургулоо иштери негизинен борбордук карьердин түндүк-чыгыш кырында жүрүп, рудалык минералдашуунун кыртышка жакын бөлүктөрү сынамакка алынат. Андан сырткары, «хоккей клюшкасы» зонасынын түндүк-батыш уландысы жана түндүк-чыгыштагы флангалары сынамакка алынат.

Скважиналардын жайгашуу орду жана тиешелүү графика төмөнкү шилтеме боюнча берилген: <http://resource.globenewswire.com/Resource/Download/9a34de56-af74-465c-8617-99019cd8a4a7>.

Бургулоонун, бургулоо скважиналарынын натыйжаларынын тизмеси жана Кумтөр кен ишканасынын план-картасы Маалыматты электрондук издөө жана анализдөө системинде (SEDAR): www.sedar.com жайгаштырылган жана компаниянын веб-сайтында жеткиликтүү: www.centerragold.com.

Операциялык жумшоолор жана топтомго көрсөткүчтөр

2018-ж. үчүнчү чейрегинде кыртыш ачуу иштерин капиталдаштырууну кошо алганда, операциялык жумшоолор (сатып өткөрүү көрсөткүчтөрүнүн негизинде)⁴ 5,5 млн долларга өстү жана 62,9 млн долларга жетти, 2017-ж. ошол эле мезгилинде ал 57,4 млн долларды түзгөн. Кыртыш ачуу иштерин капиталдаштырууну кошо алганда, операциялык жумшоолордын

башкы түзүүчүлөрүнүн (тоо-кен иштери, фабрикалык кайра иштетүү жана кенди кармап туруу), бирок запастардын деңгээли өзгөргөнгө чейинки динамикасы төмөнкүдөй түрдө түшүндүрүлөт.

Кыртыш ачуу иштерин капиталдаштырууну кошо алганда, тоо-кен иштери

2018-ж. үчүнчү чейрегинде кыртыш ачуу иштерин капиталдаштырууну кошо алганда, тоо-кен иштерин жүргүзүүгө жумшоолор жалпы 53,2 млн долларды түздү, ал 2017-ж. ушул мезгилиндегиден 4,6 млн долларга көп. 2018-ж. үчүнчү чейрегинде жумшоолордун өсүшү дизель отуну кымбаттап, жана аны сарптоо менен техника иштетүү убактысы узартылганга (6,5 млн доллар) байланыштуу, ошондой эле эмгек акы төлөөнүн өсүшүнөн келип чыккан. Жумшоолордун көрсөтүлгөн өсүшү жардыруучу заттарга жумшоолорду кыскартуунун (1,7 млн доллар) жана 2017-ж. ошол чейрегине салыштырмалуу үзгүлтүксүз өркүндөтүү системин киргизүүнүн артыкчылыктарынын эсебинен жартылай теңдештирилген.

Руданы фабрикада кайра иштетүү

2018-ж. үчүнчү чейрегинде фабрикалык жумшоолордун көлөмү 2017-ж. ошол чейрегиндеги 19,5 млн долларга салыштырмалуу 17,0 млн долларды түздү. Бул азайуу 2017-ж. үчүнчү чейрегинде өз алдынча жарым майдалануу тегирмен, шар тегирменинин жана жеткире майдалоочу тегирмендин футеровкаларын жалпы ремонттоого фабриканы пландуу токтотуп, андыктан 2018-ж. үчүнчү чейректе фабрика токтобой иштегендиктен, техникалык тейлөөгө жумшоолордун азайышы (3,5 млн доллар) менен байланышкан. Бул кыскартуу 2018-ж. гана башталган көмүртектик бөлүкчөлөрдү кайра иштетүү менен байланышкан жумшоолордун жогорулашы менен жартылай теңдештирилген.

Кен ишкананын жумшоолору

2018-ж. үчүнчү чейрегинде кен ишканасын колдоого жумшоолор жалпы 12,1 млн долларды түздү, 2017-ж. ал 10,6 млн долларды түзгөн. Көбүнчөсү азык-түлүктүн кымбатташы жана башка жумшоолор өскөнүнө байланышкан чыгымдардын өсүшү камсыздандыруу сыйлыктарды төмөндөтүү менен жартылай теңдештирилген.

Башка жумшоолордун динамикасы:

2018-ж. үчүнчү чейрегинде алтынды сатып өткөрүүгө байланышкан жешилүүгө, кунарсынданууга жана амортизацияга жумшоолор өсүп, 36,2 млн долларды түздү, а 2017-ж. ушул чейрегинде ал 27,8 млн долларды түзгөн. Бул өсүш негизинен алтынды сатып өткөрүү көлөмүнүн көбөйүшү жана №18 иш участкадан бай руданын келип түшүшүнөн улам, кыртыш ачууну капиталдаштыруунун амортизациясы жогорулашына байланышкан.

Өндүрүштү колдоого жалпы жумшоолор⁴ (унциясына USD), дүң кирешеге салыгын кошпогондо, 2018-ж. үчүнчү чейрегинде 662 долларды түздү, ал 2017-ж. ушул чейрегинде 806 долларды түзгөн. Бул кыскартуу негизинен продукцияны сатып өткөрүү көлөмүнүн өсүшү, кыртыш ачуу иштерин капиталдаштыруунун төмөндөшү жана негизги фондуларды кармап турууга жумшоолордун төмөндөшү менен байланышкан.

Өндүрүштү колдоого жалпы жумшоолор салыктарды кошкондо⁴ (унциясына USD) 2018-ж. үчүнчү чейрегинде 831 долларды түздү, ал 2017-ж. ушул чейрегинде 982 долларды түзгөн. Бул кыскартуу негизинен негизги фондуларды колдоого жалпы жумшоолордун⁴ кыскарганына байланышкан.

Негизги өндүрүштүк натыйжалар⁵

Башкасы берилбесе, млн USD ³ менен	Үч айда, 30-сентябрга карата			Тогуз айда, 30-сентябрга карата		
	2018	2017	Өзгөрүү %	2018	2017	Өзгөрүү %
Финансыдагы негизгилер:						
Алтынды «Кыргызалтынга» сатуудан түшкөн жалпы каражат (млн USD) ²	142,8	124,3	15%	413,2	457,1	(10%)
Сатып өткөрүлгөн продукциянын өздүк наркы (накталай акча)	50,6	26,7	90%	137,6	101,1	36%
Сатып өткөрүлгөн продукциянын өздүк наркы (нак эмес)	36,2	27,8	30%	103,3	106,0	(2%)
Сатып өткөрүлгөн продукциянын өздүк наркы (жалпы)	86,8	54,4	59%	240,9	207,1	16%
Сатып өткөрүлгөн продукциянын ⁴ өздүк наркы (млн USD)	726	547	33%	737	561	31%
Өндүрүштүк акчалай агым	45,5	79,5	(43%)	141,4	265,1	(47%)
Жүгүртүү капиталдагы өзгөрүүлөргө чейинки өндүрүштүк акчалай агым ⁴	64,1	74,3	(14%)	200,5	279,2	(28%)
Өндүрүштөгү негизгилер:						
Тоо-кен иштеринин көлөмү (миң тонна)	41559	49251	(16%)	132366	131108	1%
Казылып алынган руданын көлөмү (миң тонна)	2759	2465	12%	5120	2477	107%
Рудадагы алтындын орточо курамы (г/т)	3,87	1,93	100%	2,96	1,93	53%
Кайра иштетилген руданын көлөмү (миң тонна)	1641	1505	9%	4880	4578	7%
Фабрикага берилүүчү рудадагы алтындын орточо курамы (г/т)	3,03	3,47	(13%)	2,63	3,51	(25%)
Алтынды ылгап алуу коэффициенти (% менен)	79,0%	80,5%	(2%)	74,3%	78,6%	(5%)
Тоо-кен иштерине жумшоолор (тоннасына USD)	1,26	1,01	26%	1,19	1,11	7%
Кайра иштетүүгө жумшоолор (тоннасына USD)	10,34	12,97	(20%)	10,55	11,24	(6%)
Өндүрүлгөн алтын (унция менен) ¹	122445	138561	(12%)	306467	404584	(24%)
Өндүрүлгөн алтын (кг менен)	3808,5	4309,7	(12%)	9532,2	12584	(24%)
Сатып өткөрүлгөн алтын (унция менен) ¹	119521	99514	20%	327060	369431	(11%)
Сатып өткөрүлгөн алтын (кг менен)	3717,5	3095,2	20%	10172,7	11490,6	(11%)
Сатып өткөрүүнүн орточо баасы ⁴ (унциясына USD)	\$ 1195	\$ 1249	(4%)	\$ 1263	\$ 1237	2%
Капиталдык жумшоолор (негизги фондуларды колдоого) ⁴ (млн USD)	10,6	15,5	(31%)	31,8	44,2	(28%)
Капиталдык жумшоолор (өнүктүрүүгө) ⁴ (млн USD)	4,4	5,2	(15%)	13,8	11,0	26%
Капиталдык жумшоолор (кыртыш ачуу иштерине) ⁴ (млн USD)	12,3	30,8	(60%)	77,6	125,0	(38%)
Капиталдык жумшоолор (кыртыш ачуу иштерине) ⁴	4,2	10,7	(61%)	25,2	43,4	(42%)
Капиталдык жумшоолор (жалпы)	31,6	62,2	(49%)	148,4	223,5	(34%)
Операциялык жумшоолор (сатып өткөрүүнүн негизинде) ⁵	50,6	26,7	90%	137,6	101,1	36%
Негизги фондуларды колдоого жалпы жумшоолор ⁴ (салыктарды кошкондо)	99,2	97,7	2%	323,1	353,2	(9%)
Түзөтүлгөн операциялык жумшоолор (унциясына USD)	\$ 467	\$ 337	39%	\$ 472	\$ 321	47%
Сатып өткөрүүнүн негизиндеги операциялык жумшоолор (унциясына USD) ⁴	\$ 425	\$ 264	61%	\$ 422	\$ 271	56%
Өндүрүштү колдоого жалпы жумшоолор ⁴ (унциясына USD)	\$ 662	\$ 806	(18%)	\$ 810	\$ 782	4%
Өндүрүштү колдоого жалпы жумшоолор салыктарды кошкондо ⁴ (унциясына USD)	\$ 831	\$ 982	(15%)	\$ 988	\$ 956	3%

1 - Маалымат үчүн: тройлык унция = 31,10348 грамм.

2 - Башкасы көрсөтүлбөсө, бардык акчалай суммалар АКШ долларында келтирилген.

3 - Тегеректөөлөрдөн улам айрым цифралар дал келбеш мүмкүн

4 - «Бухгалтердик эсептин жалпы кабыл алынган көрсөткүчтөрүнө кирбейт жана Центерранын 2018-жылдын 31-октябрындагы пресс-релизинде "Non-GAAP Measures" бөлүмүндө баяндалат

5 – Финансылык көрсөткүчтөр «Центерранын» 2018-жылдын 31-октябрындагы пресс-релизине негизделген

КР казынасына төлөмдөр жана башка милдеттүү которуулар

2018-жылдын үчүнчү чейрегинде Кыргыз Республикасынын бюджетине салыктар, Социалдык фондуна которуулар жана милдеттүү төлөмдөр **1,5 миллиард сомдон** ашты.

Кумтөрдүн салык жана милдеттүү төлөмдөр түрүндөгү тогуз айдагы салымы

2018-ж. 30-сентябрына карата	АКШ доллары		
	1-чейрек	2-чейрек	3-чейрек
Дүң кирешеге салык	21 991 326	20 026 766	14 287 954
Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондуна салым	2 458 948	1 540 520	1 099 073
Экологиялык төлөм	310 000	-	-
Кызматкерлердин кирешесине салык	1 370 596	1 014 540	979 727
КРдын Социалдык фондуна төлөмдөр	6 189 424	5 297 461	5 049 342
Бажы төлөмдөрү	109 840	128 888	79 398
Резидент эместердин кирешесине салык	119 640	82 315	35 128
Башка салыктар жана милдеттүү которуулар	106 011	109 511	160 520
Бардыгы	32 655 784	28 200 003	21 691 142
<i>Чейрек соңуна карата АКШ долларынын КР сомуна карата расмий курсу</i>	68,4325	68,0600	69,2773
Төлөмдөрдүн эквиваленти сом менен	2 234 716 938	1 919 292 172	1 502 703 752

Эскертүү: 2009-жылдын 24-апрелиндеги “Кумтөр” долбоору боюнча жаңы шарттар жөнүндө макулдашууга ылайык, дүң киреше салыгын жана Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондуна салымды эсептөө үчүн негиз катары көрсөтүлгөн мезгилдеги продукцияны сатуудан түшкөн иш жүзүндөгү акча каражаты саналат.

Комментарий

Центерранын Президенти жана Башкы кызмат адамы Скотт Перри мындай деп белгиледи: "Бардык өндүрүштүк бөлүктөр чейректи травматизмге учурабай аякташты, жана биз максатыбызга: өндүрүштөгү кырсыктардын нөлдүк деңгээлине умтулуу менен Work Safe – Home Safe коопсуздук программабыздын экинчи фазасын улантуудабыз. Чейректе ичинде жана иштердин графигинен озуу менен Кумтөр анда алтындын жогорку курамы менен рудалар жаткан карьердин борбордук участогунун SB зонасына чыкты жана ал жактан сырьё казып алууга жана кайра иштетүүгө киришти. Мунун натыйжасында Кумтөр өндүрүштү колдоого жалпы жумшоолору (унциясына USD)⁴ 662 доллар өлчөмүндө 122 миң унциядан ашуун алтын өндүрүп, пландуу көрсөткүчтөрдү ашыра аткарды.

Үчүнчү чейректеги кирешелерибизди ачыктоодон кийин компания Кумтөр кен ишканасындагы алтын өндүрүүнүн жылдык планын 490-510 миң унцияга чейин, жалпы “Центерра” боюнча - 665-705 миң унцияга чейин көбөйттү. Андан тышкары, өндүрүштү колдоого жалпы жумшоолору (унциясына USD)⁴ чегин Кумтөрдө - 700-750 долларга чейин, а Маунт Миллиган үчүн — до 825-875 долларга чейин (салыктарга чейин) дагы төмөндөттүк, ал жалпысынан компания боюнча 782-829 долларды түзөт".

Кумтөр кен ишканасы Кыргыз Республикасында жайгашып, Борбор Азиядагы батыш компания башкарган эң ири алтын кен. 1997-жылдын май айында өнөр-жайлык өндүрүш башталгандан тартып 2018-жылдын 30-сентябрына чейин Кумтөрдө жалпысынан **11,8 млн унция** же **367,21 тонна** алтын өндүрүлгөн.

«Кумтөр Голд Компани» бүтүндөй өндүрүштүк цикл үчүн жооптуу «Кумтөр» долбоорунун оператору.

«Центерра» Түндүк Америка, Азия жана дүйнөнүн башка рынокторунда алтын кендерин алуу, чалгындоо, иштетүү жана өркүндөтүү менен алек, Борбор Азиядагы эң ири батыштык алтын өндүрүүчү компания. «Центерранын» эки негизги активи - Кыргыз Республикасында «Кумтөр» кени менен Канаданын Британ Колумбия провинциясындагы «Маунт Миллиган» кени бар жана Түркияда 100% ээ болгон Оксүт кенинде үчүнчү өндүрүшүн курууда. «Центерра» акциялары Торонто фондулук биржасында (TSX) CG символунда жүгүртүлөт. Компания Торонто шаары, Онтарио штаты, Канадада негизделет.

Кыргыз Республикасы «Кыргызалтын» ААКы аркылуу **77 401 766 акция** үлүшү менен «Центерранын» эң ири акционер. 2018-жыл, 14-ноябрга карата Кыргызстан акциялар үлүшүнүн наркы **285 млн доллардан ашты**.

“Центерра” жөнүндө кошумча маалымат жана пресс-релиз толугу менен SEDAR www.sedar.com системасында жана www.centerragold.com жана www.kumtor.kg корпоративдик сайттарда.

Кошумча маалымат үчүн ЖМК менен байланыштар бөлүмүнө кайрылыңыздар.

Тел.: (312) 90-07-07; 90-08-08; факс: (312) 90-07-28 KGC.media@centerragold.com

- Соңу –